



## Kyrgyz (Кыргызча)

### Кириш сөз

Айкаш жыгачтын белгиси

Атанын, Уулдун жана ыйык  
рухтун атынан.

Оомий

Салам

Мырзабыз Иса Машаяктын  
ырайымы, Кудайды сүйүү, жана  
ыйык Рухтун комитети баарыңар  
менен бол.

Рухуң менен.

Пенитенциалдык иш

Бир туугандар (бир туугандар),  
биз күнөөлөрүбүздү таанып-  
билили, Ошентип, ыйык сырларды  
белгилөө үчүн өзүбүздү  
даярдайбыз.

Мен Кудурети Күчтүү Кудайды  
мойнума алам Сага, бир  
туугандарым, Мен аябай күнөө  
кылдым, Менин оюм жана менин  
сөздөрүмдө, Мен кылган ишиме  
жана мен кыла алган жокмун,  
Менин күнөөм менен, Менин  
күнөөм менен, менин эң оор  
жараксыз адам аркылуу;  
Ошондуктан мен Мариямдан  
качып кетем, Бардык периштелер  
жана ыйыктар, Сен, бир  
туугандарым, Мен үчүн Кудай-  
Төнирибиз үчүн тилен.

Кудурети Күчтүү Кудай бизге  
ырайым кылсын, Биздин

## Zulu (isiZulu)

### Isingeniso Imicikilisho

Uphawu Iwesiphambano

Ngegama likaYise, neliNdodana,  
noMoya oNgcwele.

Amen

Izwi lokubingelela

Umusa weNkosi yethu ujesu  
Kristu, Futhi uthando  
lukaNkulunkulu, kanye  
Nokuhlangana Komoya  
Ongcwele Yiba nani nonke.

Nangomoya wakho.

Isenzo Esiphezulu

Bazalwane (abafowethu  
nodadewethu), masivume izono  
zethu, Futhi ukuze uzungiselele  
ukugubha izimfihlakalo  
ezingcwele.

Ngiyavuma kuNkulunkulu  
uSomandla Futhi kubaFowethu  
nodadewethu, Ukuthi ngesono  
kakhulu, Emicabangweni yami  
nakumazwi ami, kulokho  
engikwenzile nakulokho  
engikwehlulekile ukukwenza,  
Ngephutha lami, Ngephutha  
lami, ngephutha lami elibi  
kakhulu; Ngakho-ke ngibuza  
ubusisiwe uMariya eke wahlala  
endari. Zonke izingelosi nosanta,  
Futhi wena, bafowethu  
nodadewethu, ukungikhuleka  
eNkosini uNkulunkulu wethu.

Kwangathi uNkulunkulu  
uSomandla angaba nesihe kithi,

## Kyrgyz (Кыргызча)

күнөөлөрүбүздү кечир, бизди  
түбөлүк өмүргө алып бар.

Оомий

Кыре

**Теңир, ырайым кыл.**

Теңир, ырайым кыл.

**Машаяк, ырайым кыл.**

Машаяк, ырайым кыл.

**Теңир, ырайым кыл.**

Теңир, ырайым кыл.

Гlorия

Эң бийик Кудайга даңқ, жакшы  
ниеттеги адамдарга жер жузундо  
тынчтык. Биз сени мактайбыз, биз  
сага батабыз, биз сени сүйөбүз,  
биз сени даңктайбыз, Сенин  
улуулугун үчүн раҳмат айтабыз,  
Теңир Кудай, асмандағы Падыша,  
Оо, Кудай, кудуреттүү Ата.  
Мырзабыз Иса Машаяк, Жалгыз  
Уулу, Теңир Кудай, Кудайдын  
Козусу, Атанын Уулу, сен  
дүйнөнүн күнөөлөрүн алып  
кетесин, бизге ырайым кыл; сен  
дүйнөнүн күнөөлөрүн алып  
кетесин, биздин тиленүүбүздү  
кабыл алуу; сен Атанын он  
жагында отурасын, бизге ырайым  
кыл. Анткени Сен гана Ыйыксын,  
Сен жалгыз Теңирсин, Сен гана  
Эң Жогоркусун, Үйса Машайак,  
Үйык Рух менен, Кудай Атанын  
даңқында. Оомийин.

Чогултуу

## Zulu (isiZulu)

Sithethelele izono zethu, Futhi  
usisondeze ekuphileni  
okuphakade.

Amen

Kyrie

**Nkosi, yiba nomusa.**

Nkosi, yiba nomusa.

**Kristu, yiba nomusa.**

Kristu, yiba nomusa.

**Nkosi, yiba nomusa.**

Nkosi, yiba nomusa.

Ikaluzimu

Udumo kuNkulunkulu  
kweliphezulu, nokuthula  
emhlabeni kubantu abathanda  
okuhle. Siyakudumisa,  
siyakubusisa, siyakuthanda,  
siyakudumisa, siyakubonga  
ngenkazimulo yakho enku,lu,  
Nkosi Nkulunkulu, Nkosi  
yasezulwini, O Nkulunkulu, Baba  
onamandla onke. INkosi uJesu  
Kristu, iNdodana ezelwe yodwa,  
Nkosi Nkulunkulu, iWundlu  
likaNkulunkulu, iNdodana kaYise,  
ususa izono zomhlaba,  
sihawukele; ususa izono  
zomhlaba, yemukela umkhuleko  
wethu; nihlezi ngakwesokunene  
sikaBaba. sihawukele. Ngokuba  
wena wedwa ungoNgcwele,  
wena wedwa unguJehova, wena  
wedwa ungoPhezukonke, UJesu  
Kristu, ngoMoya oNgcwele,  
enkaZimulweni kaNkulunkulu  
uBaba. Amen.

Butha

## Kyrgyz (Кыргызча)

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

## Сөздүн литургиясы

Бириңчи окуу

Тәңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Resoriial Resh

Экинчи окуу

Тәңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Инжил

Тәңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Ыйык Инжилден окуу Н.

Даңқ сага, Тәңир

Жахабанын Инжили.

Сага даңқ, Мырзабыз Иса Машаяк.

Ишеним кесиби

Мен бир кудайга ишенем,  
кудуреттүү Ата, асман менен  
жерди жараткан, көрүнгөн жана  
көрүнбөгөн бардык нерселерден.  
Мен бир Тәңир Ыйса Машайакка  
ишенем, Кудайдын жалгыз Уулу,  
бардык доорлордон мурда Атадан  
төрөлгөн. Кудайдан Кудай,  
Нурдан нур, чыныгы Кудай  
чыныгы Кудайдан, төрөлгөн,  
жаратылган эмес, Атага  
кошулган; ал аркылуу бардык  
нерсени жасады. Ал биз үчүн  
жана биздин куткарылышыбыз  
үчүн асмандан түштү, жана Ыйык  
Рух аркылуу Бүбү Мариямдан

## Zulu (isiZulu)

Asikhuleke.

Amen.

## I-Liturgy yeZwi

Ukufundwa kokuqala

Izwi leNkosi.

Makabongwe uNkulunkulu.

IHubo Resporial

Ukufundwa kwesibili

Izwi leNkosi.

Makabongwe uNkulunkulu.

Izindaba ezinhle

INkosi ibe nani.

Futhi ngomoya wakho.

Ukufundwa kweVangeli  
elingcwele ngokukaN.

Udumo kuwe, O Nkosi

Ivangeli leNkosi.

Udumo kuwe, Nkosi Jesu Kristu.

Umsebenzi wokholo

Ngikholwa kuNkulunkulu  
oyedwa, uBaba uMnimandla  
onke, umenzi wezulu nomhlaba,  
yazo zonke izinto ezibonakalayo  
nezingabonakali. Ngiyakholwa  
eNkosini eyodwa uJesu Kristu,  
iNdodana kaNkulunkulu ezelwe  
yodwa, ozelwe nguBaba  
ngaphambi kwayo yonke  
iminyaka. uNkulunkulu ovela  
kuNkulunkulu, Ukukhanya  
okuvela ekukhanyeni,  
uNkulunkulu weqiniso ovela  
kuNkulunkulu weqiniso, ezelwe,  
engenziwanga, elingana noYise;  
zonke zenziwa ngaye. Wehla

## Kyrgyz (Кыргызча)

жаралган, жана адам болуп  
калды. Биз үчүн ал Понтий  
Пилаттын тушунда айкаш  
жыгачка кадалган, ал өлүмгө  
дуушар болуп, көмүлгөн, үчүнчү  
күнү кайра тирилди Үйык  
Жазмага ылайык. Ал асманга  
көтөрүлдү Ал Атасынын он  
жагында отурат. Ал кайрадан  
данк менен келет тириүлөрдү  
жана өлгөндөрдү соттош үчүн  
Анын падышачылыгынын аягы  
болбойт. Мен Үйык Рухка,  
Теңирге, өмүр берүүчүгө ишенем,  
Ата менен Уулдан чыккан, Атасы  
жана Уулу менен бирге табынган  
жана даңталган, пайгамбарлар  
аркылуу сүйлөгөн. Мен бир, ыйык,  
католик жана апостолдук  
чиркөөгө ишенем. Мен  
күнөөлөрүмдүн кечирилиши үчүн  
бир чөмүлдүрүүнү мойнума алам  
жана мен өлгөндөрдүн  
тирилүүсүн чыдамсыздык менен  
күтөм жана акыр замандын  
жашоосу. Оомийин.

## Homily

Универсалдуу тиленүү

**Биз Жахабага сыйынабыз.**

Раббим, тилегибизди ук.

**Uucharisttin  
литургиясы**

Сунуш

## Zulu (isiZulu)

ezulwini ngenxa yethu thina  
bantu nensindiso yethu. futhi  
ngoMoya oNgcwele wenziwa  
inyama yeNcasakazi uMariya,  
waba ngumuntu. Ngenxa yethu  
wabethelwa esiphambanweni  
ngaphansi kukaPontiyu Pilatu,  
wahlushwa ukufa futhi  
wembelwa, wabuye wavuka  
ngosuku Iwesithathu  
ngokuvumelana nemiBhalo.  
Wenyukela ezulwini futhi uhlezi  
ngakwesokunene sikaBaba.  
Uyobuya futhi ngenkazimulo  
ukwahlulela abaphilayo  
nabafileyo nombuso wakhe  
awuyikuba nakuphela.  
Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele,  
iNkosi, umniki-kuphila, ophuma  
kuYise neNdodana, odunyiswa  
kuYise neNdodana, owakhulum  
ngabaprofethi. Ngikholelwa  
eBandleni elilodwa, elingcwele,  
lamaKhatholika kanye  
nelabaphostoli. Ngivuma  
uMbhaphathizo owodwa  
wokuthethelelwa kwezono futhi  
ngibheke phambili ekuvukeni  
kwabafileyo nokuphila kwezwe  
elizayo. Amen.

-Hambi

Umkhuleko wendawo yonke

**Siyakhuleka eNkosini.**

Nkosi, yizwa umkhuleko wethu.

**I-Liturgy of the  
Eucharistist**

Umnikelo

## Kyrgyz (Кыргызча)

Кудайга түбөлүккө мактоолор болсун.

**Сыйынгыла, туугандар (бир туугандар), менин курмандыгым жана сеники Кудайга жаккан болушу мүмкүн, кудурети күчтүү Ата.**

Колундагы курмандыкыңды Жараткан кабыл кылсын Анын ысмынын даңкы жана даңкы үчүн, биздин жыргалчылыгыбыз үчүн жана анын бардык ыйык Жыйынынын жакшылыгы.

Оомийин.

**Эвхаристикалык тиленүү**

**Теңир сени менен болсун.**

Жана сенин руху менен.

**Жүрөгүндү көтөр.**

Биз аларды Теңирге көтөрөбүз.

**Кудай-Теңирибизге ыраазычылык билдириели.**

Бул туура жана адилеттүү.

Үйык, ыйык, ыйык Теңир, асман аскерлеринин Кудайы. Асман менен жер сенин даңкыңа толгон. Хосанна эң бийик. Теңирдин атынан келген адам бактылуу. Хосанна эң бийик.

**Үйман сыры.**

Сенин өлүмүндү жарыялайбыз, Теңирим, жана өз тирилилеринди жарыяла сен кайра келгенче. Же: Бул нанды жеп, бул чөйчөктү ичкенде, Сенин өлүмүндү жарыялайбыз, Теңир, сен кайра келгенче. Же: Бизди куткар, дүйнөнүн Куткаруучусу, Анткени

## Zulu (isiZulu)

Makabongwe uNkulunkulu kuze kube phakade.

**Khulekani, bazalwane (bazalwane nodade) ukuthi umhlatshelo wami nowakho kwamukeleka kuNkulunkulu, uBaba onamandla onke.**

Sengathi iNkosi ingawamukela umnikelo ezandleni zenu ngenxa yodumo nenkazimulo yegama lakhe, kube kuhle kithi nokuhle kweBandla lakhe elingcwele ionke.

Amen.

**Umthandazo we-Ekaristi**

**INkosi ibe nani.**

Futhi ngomoya wakho.

**Phakamisani izinhliziyi zenu.**

Sibaphakamisela eNkosini.

**Masibonge uJehova uNkulunkulu wethu.**

Ilungile futhi ilungile.

Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele, Nkulunkulu Sebawoti. Izulu nomhlaba kugcwele inkazimulo yakho. Hosana kweliphezulu.

Ubusisiwe ozayo egameni leNkosi. Hosana kweliphezulu.

**Imfihlakalo yokukholwa.**

Simemezela ukufa kwakho, Nkosi, futhi uvume ukuVuka kwakho uze ubuye futhi. Noma: Uma sidla lesi Sinkwa futhi siphuzza le ndebe, simemezela ukufa kwakho, Nkosi, uze ubuye futhi. Noma: Sisindise, Msindisi womhlaba, ngokuba

## Kyrgyz (Кыргызча)

сенин айкаш жыгачың жана  
тирилүүсүң аркылуу сен бизди  
боштондукка чыгардың.

Омийин.

## **Коомчулук ырымы**

**Куткаруучунун буйругу боюнча  
жана Кудайдын окутуусу менен  
түзүлгөн, биз айтууга батынабыз:**

Асмандагы Атабыз, Сенин  
ысымың ыйыкталсын; Сенин  
падышачылыгың келсин, сенин  
эркиң аткарылат асманда кандай  
болсо, жерде да. Бүгүн бизге  
күнүмдүк наныбызды бер, жана  
биздин күнөөлөрүбүздү кечир,  
Бизге каршы күнөө кылгандарды  
кечиргендей; жана бизди  
аэгырууга алып барба, бирок  
бизди жамандыктан сакта.

**Теңир, бизди ар кандай  
жамандыктан сакта,  
ырайымдуулук менен биздин  
күндөрдө тынчтык бер, Сенин  
ырайымың менен, биз ар дайым  
күнөөдөн таза болушубуз мүмкүн  
жана бардык кыйынчылыктардан  
коопсуз, биз куттуу үмүттү күтүп  
жатабыз жана биздин  
Куткаруучубуз Ыйса Машайактын  
келиши.**

Падышалык үчүн, күч жана даңқ  
сеники Азыр жана түбөлүккө.

**Мырзабыз Иса Машаяк, ким сенин  
элчилериңе мындай деди:  
Тынчтык мен сени таштап,  
тынчтык берем сага, биздин**

## Zulu (isiZulu)

ngesiphambano sakho nokuvuka  
kwabafileyo usikhulule.

Amen.

## **Umkhosi Wesidlo**

**Ngomyalo woMsindisi futhi  
sakhiwe ngemfundiso  
yaphezulu, singalokotha sithi:  
Baba wethu osezulwini,  
malingcweliswe igama lakho;  
umbuso wakho mawufike.  
mayenziwe intando yakho  
emhlabeni njengasezulwini.  
Siphe namuhla isinkwa sethu  
semihla ngemihla; futhi  
usithethelele iziphambeko zethu,  
njengoba nathi sibathethelela  
abasonayo; futhi ungasingenisi  
ekulingweni; kodwa usikhulule  
kokubi.**

**Siyakhuleka, Nkosi, sikhulule  
kubo bonke ububi. ngomusa  
mawuphe ukuthula ezinsukwini  
zethu, ukuthi, ngosizo Iwesihe  
sakho, singahlala sikhululekile  
esonweni futhi uphephile kukho  
konke ukucindezeleka, njengoba  
silindele ithemba elibusisiwe  
nokufika koMsindisi wethu uJesu  
Kristu.**

Ngombuso, amandla  
nenkazimulo kungokwakho  
manje naphakade.

**INkosi uJesu Kristu, owathi  
kubaPhostoli bakho: Ukuthula  
ngikushiya, ukuthula kwami  
ngikunika, ungabheki izono**

## Kyrgyz (Кыргызча)

күнөөлөрүбүзгө караба, бирок  
чиркөөңүздүн ишеними боюнча,  
жана ырайымдуулук менен ага  
тынчтык жана биримдик берсин  
сенин эркиңе ылайык. Алар  
түбөлүккө жашап, түбөлүккө  
падышачылык кылышат.

Оомийин.

Теңирдин тынчтыгы ар дайым  
силер менен болсун.

Жана сенин руху менен.  
Келгиле, бири-бирибизге  
тынчтыктын белгисин  
сунуштайлы.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн  
күнөөлөрүн алып кетесин, бизге  
ырайым кыл. Кудайдын Козусу,  
сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып  
кетесин, бизге ырайым кыл.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн  
күнөөлөрүн алып кетесин, бизге  
тынчтык бер.

Мына, Кудайдын Козусу, Мына, ал  
дүйнөнүн күнөөлөрүн мойнуна  
алды. Козунун кечки тамагына  
чакырылгандар бактылуу.

Теңир, мен татыктуу эмесмин  
менин чатырымдын астына  
кирүүн үчүн, бирок бир гана  
сөздү айтсам, жаным айыгат.

**Машаяктын Денеси (Каны).**

Оомийин.

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

**КОРКУНУЧУ КАНДАЛАР**

Бата

## Zulu (isiZulu)

zethu; kodwa ngokholo  
IweBandla Iakho, futhi ngomusa  
uyinike ukuthula nobunye  
ngokuvumelana nentando  
yakho. Abaphilayo futhi babuse  
kuze kube phakade naphakade.

Amen.

Ukuthula kweNkosi makube nani  
njalo.

Futhi ngomoaya wakho.

Masinikezane isibonakaliso  
sokuthula.

Mvana kaNkulunkulu, wena  
osusa izono zomhlaba,  
sihawukele. Mvana  
kaNkulunkulu, wena osusa izono  
zomhlaba, sihawukele. Mvana  
kaNkulunkulu, wena osusa izono  
zomhlaba, siphe ukuthula.

Bhekani iWundlu likaNkulunkulu,  
bhekani osusa izono zomhlaba.  
Babusisiwe ababizelwe esidlweni  
seWundlu.

Nkosi, angifanele ukuthi ungene  
ngaphansi kophahla Iwami,  
kodwa khuluma izwi kuphela  
futhi umphefumulo wami  
uzophulukiswa.

Umzimba (iGazi) likaKristu.

Amen.

Asikhuleke.

Amen.

**Amasiko Ephetha**

Isibusiso

### Kyrgyz (Кыргызча)

Теңир сени менен болсун.  
Жана сенин руху менен.  
Жараткан Алла ыраазы болсун  
Ата, Уул жана Ыйык Рух.  
  
Оомийин.  
Кызматтан бошотуу  
  
Чыгыңыз, Масса аяктады. Же:  
Барып, Теңирдин Жакшы  
Кабарын жарыяла. Же: Өз өмүрүң  
менен Теңирди даңктаپ, тынчтык  
менен бар. Же: Тынчтык менен  
кет.  
Кудайга шүгүр.

### Zulu (isiZulu)

INkosi ibe nani.  
Futhi ngomoya wakho.  
UNkulunkulu uSomandla  
akubusise, uYise, neNdodana,  
noMoya oNgcwele.  
Amen.  
UkuXoshwa  
  
Phumanि, iMisa liphelile. Noma:  
Hambani nishumayele ivangeli  
leNkosi. Noma: Hamba  
ngokuthula, ukhazimulise iNkosi  
ngokuphila kwakho. Noma:  
Hamba ngokuthula.  
Makabongwe uNkulunkulu.